

Көз карандысыз аудиторлордун отчету

Грант Торнтон ЖЧК
КР, 72001, Бишкек,
Токтогул көч., 125/1

Т. +996 312 97 94 90,
Ф. +996 312 97 94 91

Grant Thornton LLC
125/1 Toktogul str/
720001 Bishkek, KR

Т. +996 312 97 94 90,
Ф. +996 312 97 94 91
www.grantthornton.kg

“Байлык Финанс” микрокредиттик компаниясы ЖАКтын Акционерлерине, Директорлор кеңешине жана Шариат кеңешине

Пикир

Биз “Байлык Финанс” микрокредиттик компаниясы жабык акционердик коомунун (мындан ары – “Компания”) 2024-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалы жөнүндө отчеттон, киреше же чыгаша жана башка жалпы киреше жөнүндө отчеттон, жеке капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчеттон, ошондой эле эсеп саясатынын маанилүү элементтеринин кыска баяндоосун башка башка түшүндүрмө эскертүүлөрдү камтыган финансылык отчетуна аудит жүргүздүк.

Биздин пикирибизде, тиркелген финансылык отчет бардык олуттуу мамилелерде Компаниянын 2024-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча финансылык абалын, ошондой эле анын финансылык жыйынтыктарын жана көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын жылышын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – “КРУБ”) ылайык ишенимдүү чагылдырат.

Пикирди билдирүү үчүн негиз

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына жана 2006-жылдын 28-июнундагы № 19/4 “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдарда тышкы аудитти жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобонун (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасынын 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1 токтомунун акыркы редакциясында) талаптарына ылайык жүргүздүк. Бул стандарттарга ылайык биздин жоопкерчилигибиз андан ары биздин корутундунун “Финансылык отчеттун аудити боюнча аудиторлордун жоопкерчилиги” бөлүмүндө баяндалат. Биз Бухгалтерлер үчүн эл аралык этика стандарттары боюнча кеңештин Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодексин (эл аралык көз карандысыздык стандарттарын кошо алганда) (БЭЭСК кодекси) жана финансылык отчет боюнча аудитке тиешелүү Кыргыз Республикасындагы этикалык талаптарга ылайык Компаниядан көз карандысызбыз жана бул талаптарга жана БЭЭСК кодексине ылайык башка этикалык милдеттерди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин пикирибизди билдирүү үчүн негиз катары кызмат кылууга жетиштүү жана талаптагыдай деп эсептейбиз.

Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн, финансылык отчет үчүн жооп берген адамдардын жоопкерчилиги

Жетекчилик көрсөтүлгөн финансылык отчеттун ФОЭСке жана КРУБ талаптарына ылайык даярдалышы жана ишенимдүү берилиши үчүн жана жетекчилик ак ниеттүү эмес иш-аракеттердин же катанын натыйжасында олуттуу бурмалоолорду камтыбаган финансылык отчетту даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жоопкерчилик тартат.

Финансылык отчетту даярдоодо жетекчилик Компаниянын үзгүлтүксүз ишин улантуу мүмкүнчүлүгүнө баа берүү үчүн, жетекчилик Компанияны жоюуну, ишин токтотууну көздөбөгөн же жоюу же ишин токтотуудан тышкары, кандайдыр бир башка реалдуу альтернатива болбогон учурлардан тышкары, тиешелүү учурларда иштин үзгүлтүксүздүгүнө тиешелүү маалыматтарды ачыкка чыгаруу үчүн жана иштин үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолдун негизинде отчет түзүү үчүн жоопкерчилик тартат.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берген адамдар Компаниянын финансылык отчетун даярдоону көзөмөлдөө үчүн жоопкерчилик тартышат.

Финансылык отчеттун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максатыбыз финансылык отчет ак ниеттүү эмес иш-аракеттерден же катадан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбагандыгына акылга сыярлык ишенимдүүлүктү алууда жана биздин пикирибизди камтыган аудитордук корутунду түзүүдө турат. Акылга сыярлык ишенимдүүлүк бул ишенимдүүлүктүн жогорку деңгээли болуп саналат, бирок АЭСга ылайык жүргүзүлгөн аудит ар дайым олуттуу бурмалоолорду аныктай тургандыгына кепилдик болуп саналбайт. Бурмалоолор ак ниеттүү эмес иш-аракеттердин же катанын натыйжасы болушу мүмкүн жана алар өзүнчө же жалпысынан ушул финансылык отчеттун негизинде колдонуучулар тарабынан кабыл алынган экономикалык чечимдерге таасир тийгизиши ыктымал деп божомолдоого мүмкүн болсо, олуттуу деп эсептелет.

АЭСга ылайык жүргүзүлгөн аудиттин алкагында биз кесипкөй пикирди колдонобуз жана бүтүндөй аудит аралыгында кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкары биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- ак ниеттүү эмес иш-аракеттерден же каталардан улам финансылык отчеттун олуттуу бурмаланышынын тобокелдиктерин аныктайбыз жана баалайбыз; ушул тобокелдиктерге жооп катары аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирибизди билдирүү үчүн жетиштүү жана ылайыктуу болгон аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниеттүү эмес иш-аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмалоону аныктоо тобокелдиги катанын натыйжасында олуттуу бурмалоону аныктоо тобокелдигинен жогору, анткени ак ниеттүү эмес иш-аракеттер көмүскө бүтүмдү, жасалмалоону, атайылап чагылдырбай коюуну же маалыматты туура эмес берүүнү же ички контролдоо системасын кыйгап өтүү иш-аракеттерин камтышы мүмкүн;
- Компаниянын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирди билдирүү максатында эмес, жагдайга ылайык келген аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн мааниге ээ болгон ички контролдоо системасы жөнүндө түшүнүк алабыз;
- колдонулган эсеп саясатынын талаптагыдай мүнөзүн, бухгалтердик баалоонун негиздүүлүгүн жана жетекчилик тарабынан даярдалган тиешелүү маалыматты ачыкка чыгарууну баалайбыз;
- Компаниянын жетекчилиги тарабынан иштин үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолду колдонуунун укук ченемдүүлүгү жөнүндө тыянак жасайбыз, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – анын натыйжасында Компаниянын ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу белгисиздиктин бар же жок экендиги жөнүндө тыянак жасайбыз. Эгерде биз олуттуу белгисиздик бар деген тыянакка келсек, биз аудитордук корутундубузда финансылык отчеттогу тиешелүү маалыматты ачыкка чыгарууга көңүл бурушубуз керек же эгерде мындай маалыматты ачыкка чыгаруу туура эмес болсо, биздин пикирибизди модификациялашыбыз керек. Биздин тыянактар аудитордук корутундунун датасына чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок келечектеги окуялар же шарттар Банктын үзгүлтүксүз ишин улантуу мүмкүнчүлүгүн жоготуусуна алып келиши мүмкүн;
- финансылык отчетту берүүгө жалпысынан, анын түзүмүнө жана мазмунуна, анын ичинде маалыматтын ачыкка чыгарылышына, ошондой эле финансылык отчет, анын негизинде жаткан операциялар жана окуялар алар жөнүндө туура түшүнүк алгандай чагылдырылганына баалоо жүргүзөбүз.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү ишке ашырабыз, аларга аудиттин пландаштырылган көлөмү жана мөөнөттөрү жөнүндө, аудиттин жыйынтыктары боюнча олуттуу эскертүүлөр жөнүндө, анын ичинде аудит процессинде аныкталган ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалыматты беребиз.

Ошондой эле биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берген адамдарга көз карандысыздыкка карата бардык тиешелүү этикалык талаптарды аткаргандыгыбыз жана бул адамдарга аудитордун көз карандысыздыгына таасир этүүчү бардык өз ара мамилелер жана башка маселелер тууралуу, ал эми зарыл болгон учурларда – бардык тиешелүү сактык чаралары тууралуу маалыматты беребиз.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берген адамдарга маалымат берген маселелердин ичине үстүдөгү мезгил үчүн финансылык отчеттун аудити үчүн эң маанилүү болгон жана ага ылайык аудиттин негизги маселелери болуп саналган маселелерди аныктайбыз. Бул маселелер тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу мыйзамда же ченемдик актыда тыюу салынган же өтө сейрек учурларда кандайдыр бир маселе жөнүндө маалымат биздин корутундуда билдирилбеши керек, анткени мындай маалыматты билдирүүнүн терс кесепеттери аны билдирүүдөгү коомдук маанилүү пайдасынан ашат деп негиздүү божомолдоого болот деген тыянакка келген учурлардан тышкары, бул маселелерди биздин аудитордук корутундубузда баяндайбыз.

Анын жыйынтыгында ушул көз карандысыз авторлордун аудитордук корутундусу чыгарылган тапшырманын жетекчиси Армен Ванян болуп саналат.

Армен Ванян /колу/ /мөөрү/
Директор/Өнөктөш
Аудитордун квалификациялык сертификаты
2016-жылдын 11-июлундагы А сериясындагы №0264

2025-жыл 20-февраль
Бишкек

“Грант Торнтон” ЖЧК
Аудитордук ишти жүргүзүүгө лицензия.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы, 2013-жылдын 3-майы

Перевод с русского языка на кыргызский язык осуществлен ОсОО "Литера Лтд"
в лице представителя Жээналиевой Алтынай Турусбековны

«БАЙЛЫК ФИНАНС» МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯСЫ» ЖАК

2024-ж. 31-ДЕКАБРДА АЯКТАГАН ЖЫЛДАГЫ
ПАЙДА ЖЕ ЧЫГЫМ ЖАНА БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
(миң кыргыз сому менен)

	Эскер.	2024-ж. 31- декабрында бүткөн жыл үчүн	2023-ж. 31- декабрында бүткөн жыл үчүн
Пайыздык кирешелер	5	1,905,460	1,500,776
Пайыздык чыгашалар	5	(815,227)	(602,223)
ПАЙЫЗДАР ЧЕГЕРИЛГЕН АКТИВДЕР БОЮНЧА НАРКСЫЗДАНЫШЫ ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕРДИ ТҮЗҮҮ ҮЧҮН ЧЫГЫМДАРГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	5	1,090,233	898,553
Пайыздар чегерилген активдер боюнча нарксызданышы үчүн резервдерди түзүү	6	(102,311)	(46,095)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ		987,922	852,458
Комиссиялык кирешелер		104,278	63,284
ПЧААНБ категориясынын башка финансылык инструменттери боюнча таза чыгым	7	(81,478)	(68,747)
Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча таза чыгым	8	11,225	(39,885)
Башка активдер боюнча резервдерди түзүү	6	(5,456)	(4,609)
Башка кирешелер	9	39,516	34,212
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕ		68,085	(15,745)
Операциялык чыгашалар	10	(872,283)	(602,064)
ПАЙДАГА САЛЫККА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА		183,724	234,649
Пайдага салык боюнча чыгашалар	11	(31,408)	(27,305)
ТАЗА ПАЙДА		152,316	207,344
БАРДЫГЫ ЖАЛПЫ КИРЕШЕ		152,316	207,344

Компаниянын Жетекчилигинин атынан:

Молдажанова Чинара
Башкы директор

2025-ж. 20-февраль
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

Джусупова Мая
Башкы бухгалтер

2025-ж. 20-февраль
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

11-63-беттердеги эскертүүлөр ушул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Көз карандысыз аудиторлордун корутундусу 3-5-беттерде келтирилген.

«БАЙЛЫК ФИНАНС» МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯСЫ» ЖАК

2024-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНА КАРАТА АБАЛ БОЮНЧА ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
(миң кыргыз сому менөн)

	Эскер.	2024-ж. 31-декабрь	2023-ж. 31-декабрь
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	12	394,620	389,645
Банктардагы депозиттер жана акча каражаттары	13	15,000	16,400
Кардарларга берилген кредиттер	14	5,447,953	4,364,755
Пайда же чыгаша аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу финансылык инструменттер	15	47,589	37,791
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	16	81,836	37,965
Пайдалануу укугу формасындагы активдер	17	36,878	35,153
Кийинкиге калтырылган салык активдери	11	1,407	2,400
Башка активдер	18	79,235	49,493
БАРДЫГЫ АКТИВДЕР		6,104,518	4,933,602
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Алынган зайымдар	19	4,862,380	3,879,284
Субординацияланган зайым	20	93,453	94,376
Ижара боюнча милдеттенмелер	17	32,964	37,299
Карыз алуучулардын алдын ала төлөөлөрү		78,963	52,480
Башка милдеттенмелер	21	177,160	111,044
		5,244,920	4,174,483
КАПИТАЛ			
Уставдык капитал	22	700,000	250,000
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		159,598	509,119
		859,598	759,119
БАРДЫГЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ		6,104,518	4,933,602

Компаниянын Жетекчилигинин атынан:

Молдажанова Чинара
Башкы директор

2025-ж. 20-февраль
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

Джусупова Мая
Башкы бухгалтер

2025-ж. 20-февраль
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

11-63-беттердеги эскертүүлөр ушул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Көз карандысыз аудиторлордун корутундусу 3-5-беттерде келтирилген.

«БАЙЛЫК ФИНАНС» МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯСЫ» ЖАК

2024-ж. 31-ДЕКАБРДА АЯКТАГАН ЖЫЛДАГЫ
КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
(МИҢ КЫРГЫЗ СОМУ МӨНӨН)

	Эскер.	Уставдык капитал	Бөлүштүрүлбөгөн пайда	Бардыгы капитал
2023-ж. 1-январына карата сальдо		250,000	301,775	551,775
Жалпы киреше				
Пайда		-	207,344	207,344
Бардыгы жалпы киреше		-	207,344	207,344
2023-ж. 31-декабрына карата сальдо		250,000	509,119	759,119
Жалпы киреше				
Пайда		-	152,316	152,316
Бардыгы жалпы киреше		-	152,316	152,316
Менчик ээлери менен операциялар				
Дивиденддерди төлөө	22		(51,837)	(51,837)
Уставдык капиталдын көбөйүшү		450,000	(450,000)	-
Бардыгы катышуучулар менен операциялар		450,000	(501,837)	(51,837)
2024-ж. 31-декабрына карата сальдо		700,000	159,598	859,598

Компаниянын Жетекчилигинин атынан:

Молдажанова Чинара
Башкы директор

2025-ж. 20-февраль
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы



Джусупова Мая
Башкы бухгалтер

2025-ж. 20-февраль
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

11-63-беттердеги эскертүүлөр ушул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Көз карандысыз аудиторлордун корутундусу 3-5-беттерде келтирилген.

«БАЙЛЫК ФИНАНС» МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯСЫ» ЖАК

2024-Ж. 31-ДЕКАБРДА АЯКТАГАН ЖЫЛДАГЫ АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ (миң кыргыз сому менен)

	Эскер.	2024-ж. 31- декабрында бүткөн жыл үчүн	2023-ж. 31- декабрында бүткөн жыл үчүн
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШТЕН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:			
Алынган пайыздар		1,893,610	1,477,452
Төлөнгөн пайыздар		(794,566)	(583,539)
Алынган комиссиялар		104,278	63,284
Алынган башка кирешелер	9	39,516	34,212
Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча чыгым	8	(304)	(1,347)
Башка ПЧААНБ финасылык инструменттери боюнча чыгым	7	(66,843)	(101,428)
Төлөнгөн операциялар чыгашалар		(808,983)	(549,348)
Операциялык активдерди жана милдеттенмелерди өзгөртүүгө чейин операциялык иштен түшкөн акча каражаттарынын кыймылы		366,708	339,286
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшү:			
Финасылык уюмдардагы депозиттер жана акча каражаттары		1,400	14,200
Кардарларга берилген кредиттер		(1,173,659)	(1,180,225)
Пайда же чыгаша аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу финансылык инструменттер		(24,433)	86,295
Башка активдер		(39,038)	(16,172)
Карыз алуучулардын алдын ала төлөөлөрү		26,483	6,722
Башка милдеттенмелер		67,078	58,524
Пайдага салыкты төлөнгө чейин операциялык иштен түшкөн акча каражаттарынын агылып чыгуусу		(775,461)	(691,370)
Төлөнгөн пайдага салык		(30,415)	(17,822)
Операциялык иштен түшкөн акча каражаттарынын таза агылып чыгуусу:		(805,876)	(709,192)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШТЕН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:			
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн каражаттар		3,167	-
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	16	(82,895)	(30,755)
Инвестициялык иштен түшкөн акча каражаттарынын таза агылып чыгуусу:		(79,728)	(30,755)

«БАЙЛЫК ФИНАНС» МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯСЫ» ЖАК

2024-ж. 31-ДЕКАБРДА АЯКТАГАН ЖЫЛДАГЫ
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ (УЛАНДЫСЫ)
(миң кыргыз сому менен)

	Эскер.	2024-ж. 31- декабрында бүткөн жыл үчүн	2023-ж. 31- декабрында бүткөн жыл үчүн
ФИНАНСЫЛЫК ИШТЕН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:			
Төлөнгөн дивиденддер	22	(51,837)	-
Алынган зайымдар боюнча түшүүлөр	19	3,540,440	2,929,030
Алынган зайымдарды төлөө	19	(2,562,146)	(1,938,019)
Ижара боюнча милдеттенмелерди төлөө		(31,736)	(26,635)
Финансылык иштен түшкөн акча каражаттарынын таза агылып кирүүсү:		894,721	964,376
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИНИН ТАЗА КӨБӨЙҮШҮ/(АЗАЙЫШЫ)		9,117	224,429
Чет өлкө валюта курсунун өзгөрүшүнүн чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын калдыгына таасири		(4,142)	(1,041)
АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ, жылдын башында	12	389,645	166,257
АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ, жылдын аягында	12	394,620	389,645

Компаниянын Жетекчилигинин атынан:


Молдажанова Чинара
Башкы директор
2025-ж. 20-февраль
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы


Джусупова Мая
Башкы бухгалтер
2025-ж. 20-февраль
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

11-63-беттердеги эскертүүлөр ушул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Көз карандысыз аудиторлордун корутундусу 3-5-беттерде келтирилген.

«БАЙЛЫК ФИНАНС» МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯСЫ» ЖАК

**2024-Ж. 31-ДЕКАБРДА АЯКТАГАН ЖЫЛДАГЫ
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУККА КАРАТА ЭСКЕРТҮҮЛӨР**
(миң кыргыз сому менен)

4. ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (КРУБ) 2011-жылдын 10-мартындагы №346 каттоо күбөлүгүнө ылайык (уюштуруу-укуктук формасынын өзгөрүшүнө байланыштуу 2024-жылдын 26-январында кайра таризделген), жана банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык Каржылоо саясаты менен, Компаниянын Шариат Кеңешинин 2021-жылдын 1-июнундагы №01-21-ШК жана 2021-жылдын 4-декабрындагы №02-21-ШК протоколдорун жетекчиликке алып, 2021-жылдын 8-декабрынан тартып кардарларды «Мурабаха» продуктусу боюнча каржылоо боюнча Ислам терезесинин иши башталган.

КРУБ Башкармасынын 2024-жылдын 14-февралындагы № 2024-П-12/5-4-(ЧУА) токтому менен бекитилген «Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктык эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан финансылык отчеттуулукту түзүүнүн, жарыялоонун жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүнүн талаптары жөнүндө» Жобого (мындан ары – «Жобо») ылайык, микрофинансылык уюм банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жүргүзүлгөн ишмердүүлүк боюнча кошумча финансылык отчеттуулукту финансылык отчеттуулукка тиркеме түрүндө түзөт жана берет.

Жобонун талабы боюнча Компаниянын финансылык отчеттуулугунун бардык зарыл формалары төмөндө келтирилди.

«БАЙЛЫК ФИНАНС» МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯСЫ» ЖАК

2024-Ж. 31-ДЕКАБРДА АЯКТАГАН ЖЫЛДАГЫ ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУККА КАРАТА ЭСКЕРТҮҮЛӨР (миң кыргыз сому менен)

2024-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча финансылык абал жөнүндө отчет (№1 форма):

	2024-ж. 31-декабрь	2023-ж. 31-декабрь
АКТИВДЕР		
Ислам каржылоосу үчүн арналган, коммерциялык банктагы күндөлүк эсеп (12-эскертүү)	62,740	60,328
Мурабаха келишими боюнча кардарларга берилген каржылоо (14-эскертүү)	136,788	120,933
Каржылоонун нарксызданышы боюнча резерв (14-эскертүү)	(11,115)	(10,838)
Башка активдер	130	1,347
БАРДЫГЫ АКТИВДЕР	188,543	171,770
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР		
Башка милдеттенмелер	3,108	3,216
БАРДЫГЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	3,108	3,216
КАПИТАЛ		
Уставдык капитал	155,428	95,428
Топтолгон киреше/(чыгым)	30,007	73,126
БАРДЫГЫ КАПИТАЛ	185,435	168,554
БАРДЫГЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	188,543	171,770

2024-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн пайда же чыгым жөнүндө отчет (№2 форма).

	2024-ж. 31-декабрында бүткөн жыл үчүн	2023-ж. 31-декабрында бүткөн жыл үчүн
Мурабаха келишими боюнча кардарларга каржылоодон алынган киреше	33,340	56,679
Каржылоонун нарксызданышы боюнча резерв	(608)	(3,737)
Нарксыздануу үчүн резервди чегерүүлөрдөн кийинки таза киреше	32,732	52,942
Операциялык жана административдик чыгашалар	(306)	(587)
Таза операциялык пайда	32,426	52,355
Зекетке жана кайрымдуулукка чыгашалар	-	-
Пайдага салык	(3,618)	(4,650)
Таза пайда	28,808	47,705

Шариат Кеңешинин корутундусу ушул финансылык отчеттуулукка тиркеме болуп саналат.



ЗАО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«БАЙЛЫК ФИНАНС»



Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Фатьянова 170, 2-этаж



+996 312 979-444 +996 559 991-111



+996 509 991-111 +996 220 991-111



office@bf.kg

Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен!

Шариат Кеңешинин Корутундусу

Биз, Пусур тегин Замир, Калимуллина Мадина Эмировна, Ажимаматов Зайлабидин Касымович, «Байлык Финанс» Микрокредиттик Компаниясы Жабык Акционердик Коомунун (Компания) Шариат Кеңешинин мүчөлөрү катары, Компаниянын исламдык каржылоо принциптери боюнча жүргүзгөн операциялары 2024-жылы шариат принциптерине ылайык жүргүзүлгөндүгүн ушуну менен тастыктайбыз.

Шариат кеңешинин атынан:

DocuSigned by:



25B0CA69E18E417...

Пусур тегин Замир

Шариат Кеңешинин Төрагасы

2025-жылдын 20-февралы

Бишкек ш., Кыргыз Республикасы